

И.Раззаков атандагы Кыргыз мамалекеттик техникалык университетинин алдындагы  
Электроника жана телекоммуникация институтунун  
710200 - Маалымат системалары жана технологиялары даярдоо багытынын  
“Телекоммуникациядагы маалымат системалары жана технологиялары” профили,  
690300 Маалымат коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары  
даярдоо багытынын “Байланышты тейлөө жана кызмат көрсөтүүдөгү маалымат  
коммуникациялык технологиялары” боюнча бүтүрүүчүлөрдү аттестациялоо боюнча  
Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын

## ОТЧЕТУ

### Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын курамы:

Комиссиянын төрагасы: Байзаков Асан Байзакович – Кыргыз Республикасынын  
Улуттук илимдер академиясынын Математика  
институтунун Колдонмо математика жана информатика  
лабораториясынын башчысы, ф-м.и.д, профессор;  
Комиссиянын төрагасынын Мендибаев Мелис Акылбекович - “НурТелеком”  
орун басары ЖЧКнын Маалымат технологиялар дирекциясынын  
бөлүмүнүн бизнес-аналитиги;  
Комиссиянын мүчөлөрү: Каримова Г.Т. – “ТМСЖТ” кафедрасынын улук  
окутуучусу;  
Комиссиянын мүчөлөрү: Урманбетова К.Ш.- “ТМСЖТ” кафедрасынын улук  
окутуучусу;  
Комиссиянын секретары: Тойбаева Ж.Дж.- “ТМСЖТ” кафедрасынын окутуучусу;

Электроника жана телекоммуникация институтунун 2020-жылдын 25-июнундагы №38/31, 25-июнундагы №38/34, 25-июнундагы №38/32 буйруктарынын негизинде бүтүрүүчү квалификациялык ишти жактоого ИСТТ(б)-1-16, ИСТТд-1-15, ИТСУС(б)-1-16 окуу топторунун 36 студентине уруксат берилди.

Бүтүрүүчү квалификациялык ишти жактоо учурунда студенттер төмөндөгүдөй билим деңгээлин көрсөтүштү:

| Группа        | Студ. саны | Бюд.     | Конт.     | Уруксат берилген | Уруксат берилбеген | Эң жакшы  | Жакшы     | Канааттандыра<br>рлык | Канааттандыра<br>рлык эмес |
|---------------|------------|----------|-----------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| ИСТТ(б)-1-16  | 14         | 4        | 10        | 14               | -                  | 8         | 6         | -                     | -                          |
| ИСТТд-1-15    | 8          | -        | 8         | 8                | -                  | 7         | -         | 1                     | -                          |
| ИТСУС(б)-1-16 | 14         | -        | 14        | 14               | -                  | 10        | 4         |                       |                            |
| <b>Итого:</b> | <b>36</b>  | <b>4</b> | <b>32</b> | <b>36</b>        |                    | <b>25</b> | <b>10</b> | <b>1</b>              | <b>-</b>                   |

**Жалпы маалымат:**

Студенттердин жалпы саны – 36;  
«уруксат берилген» - 36;  
«эң жакшы» - 25;  
«жакшы» - 10;  
«канааттандыарлык» - 1;  
«канааттандыарлык эмес» - 0.

Бүтүрүүчү квалификациялык ишти жактоо учурунда студенттер өздөрүнүн жогорку билим деңгээлин көрсөтүштү:

«эң жакшы» - 69%;  
«жакшы» - 27,7%;  
«канааттандыарлык» - 13%;  
«канааттандыарлык эмес» - 2,7%.

Студенттер жалпы техникалык жана кесиптик окуу сабактары боюнча өздөрүнүн жогорку деңгээлдеги билимин көрсөтүшүп, маалымат системаларын долбоорлоо жана иштеп чыгууда инструменталдык каражаттарды колдонуу жөндөмдүүлүктөрүн далилдей алышты.

Бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү телекоммуникация тармагындагы маалымат системаларынын жана технологияларынын өнүгүү багыттарын жана перспективаларын жогорку деңгээлде өздөштүргөндүгү алардын татаал автоматташтырылган маалымат системаларын иштеп чыгуусу менен айкын далилденип турат.

Мамлекеттик атестациялоо комиссиясынын төрагасы иш процессинде төмөндөгү кемчилдиктерди белгилеп кетти:

- 1) Кээ бир бүтүрүүчүлөрдүн квалификациялык жумуштарында колдонулган адабияттарга болгон шилтеме коюлган эмес;
- 2) Айрым жумуштарда системага коюлган функционалдык талаптар так иштелип чыккан эмес.

Бүтүрүүчү квалификациялык иштердин негизги жетишкендиктери катары алардын баарында эле мекемелердин бизнес-процесстерин жакшыртуу максатындагы чечимдер аныкталгандыгы көрсөтүлүп, аларды программалык жактан иштеп чыгуунун алгоритмдик жолдору берилгендиги белгиленип кеткен. Ошону менен катар эле жумуштардын корутундулары жана андагы жыйынтыктар бүтүрүүчүлөрдүн тема боюнча изилденип жаткан проблемаларды терең өздөштүргөндүгүн айкындап турат.

Комиссия тарабынан эң жогорку деңгээлде даярдалган деп төмөнкү студенттердин бүтүрүүчү квалификациялык иштери белгиленди: Симоненко Т., Койлубаев А., Венгер С. Программалары өндүрүштө колдонулуп жатат.

Ошону менен бирге, кээ бир бүтүрүүчү квалификациялык иштердин даярдоо талаптарына толук жооп бербегендиги аныкталды (колдонулган адабияттарга шилтемелердин жоктугу, жумуштун структурасына ж.б.): Мальцев П., Сабитов Р., Абдиев А.

Жалпысынан 710200 - Маалымат системалары жана технологиялары даярдоо багытынын “Телекоммуникациядагы маалымат системалары жана технологиялары”



профили, 690300 Маалымат коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары даярдоо багытынын “Байланышты тейлөө жана кызмат көрсөтүүдөгү маалымат коммуникациялык технологиялары” боюнча даярдалып жаткан студенттердин билим деңгээлин жакшы деп эсептесе болот.

Бүтүрүүчүлөрдүн квалификациялык иштерди жактоо учурунда алган баасы орточо эсеп менен 4,5 баллдан жогору, ал эми сапаттык деңгээли 80%дан жогору деген көрсөткүчтөргө ээ болду.

**МАКтын төрагасы**

**Байзаков А.Б.**